

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

6-декабрь 2021-жыл № 6

Жалал-Абад ш.

Төрайым: Доранава А.Д.
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырылгандар: 10 (тизме тиркелет)
Катышкандар: 9

КҮН ТАРТИБИ:

1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш планга ылайык өткөрүлүп жаткан иштер тууралуу
2. Мамлекеттик тил бөлүмүнө тиешелүү документтерди ирээттөө боюнча
3. Вакцинация боюнча
4. Жаңы жылга карата өтүлүүчү иш-чараларга даярдыктар боюнча

УГУЛДУ:

МЭБдин жетекчиси Н.Г.Шамуратов – иш чаралар иш пландын негизинде жүрүп жатат. Бүгүн б.а. 2022-жылдын 6-декабрында Манас күнүн белгиледик. Университеттин башкы имаратынын алдында 100гө жакын адам катышкан “Манас” эпосунан үзүндүлөрдү айтуу флешмобу өттү. Бул иш-чарага факультеттерден студенттер да тартылды. Иш-чарада ПМТФнын студенти Айдай Шерикпай кызы өзгөчөлөндү. Жогоруда белгиленген иш план боюнча жыйынтыктоочу иш-чара ушул жылдын 24-декабрында Р.Абдыкадыров атындагы чоң залда болмокчу. Тиешелүү иштер жүрүп жатат.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

МЭБдин адистери Ы.Шаимкулов, Р.Исмаилов – иш-чаралар план боюнча аткарылып жатат. Ар бирибиз өз милдеттерибизди аткарып жатабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 1.1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш планга ылайык өткөрүлүп жаткан иштер улантылсын жана жыйынтыктоочу иш-чаралар жогорку деңгээлде өткөрүлсүн.
- 1.2. Жоопкерчилик МЭБдин адистерине, жаштар комитетине жүктөлсүн.

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова – мамлекеттик тил бөлүмүнө тиешелүү иш кагаздар (мыйзамдар, токтомдор, жоболор, эрежелер, ж.б.), папкаларда (3.1.мамлекеттик тил боюнча расмий документтер, 3.2 мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча иш-кагаздар, 3.3. мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча отчеттер) ирээтсиз, толук эмес, кээ бири жокко эсе. Бул маселе боюнча бир канча жолу бөлүмдүн башкы адиси К.Б.Калчакеевге эскертилген. Бул иштерди аткаруу сиздин кызматтык милдеттериңизге кирет. Андыктан тез убакыттын ичинде бул ишти ордуна коюңуз.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Мамлекеттик тил бөлүмүнүн башкы адиси К.Б.Калчакеев – айтылган иш кагаздарды, папкаларды толтурулат, кемчиликтер эске алынат.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 2.1. Мамлекеттик тил бөлүмүнө тиешелүү документтери, иш кагаздары, папкалары ирээттелсин, толукталсын.
- 2.2. Жоопкерчилик бөлүмдүн башкы адиси К.Б.Калчекеевге жүктөлсүн.

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Доранова - вакцинация боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жүрүүдө, бирок студенттерди базага түшүрүү боюнча ишти колго алуу керек. Андыктан медпункттун врачы жана медайымы факультеттер жана колледждерден маалымат алууну тездеткиле.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Университеттин МПнын врачы Н.Ибраимова – вакцинация алуу боюнча ПОК жана кызматкерлер жана студенттердин корсоткучу жакшы. Бирок студенттерди базага түшүрүү боюнча факультет жана колледждерде иш солгун болуп жатат, бирок ишти колго алабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 3.1. Вакцинация боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер күчөтүлсүн.
- 3.2. Жоопкерчилик МПнын врачы Н.Ибраимовага жүктөлсүн.

УГУЛДУ:

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Доранова - Жаңы жылга карата иш-чараларга даярдыктар боюнча иштер иш планда бекитилген жана анын негизинде кетиши керек. Ал боюнча кандай иштер аткарылууда, сунушунарды, пикириниздерди айтыңыздар.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

МЭБдин жетекчиси Н.Шамуратов, ЖКнын төрагасы А.Усенов - “Ректордук бал” 2021-ж. 24-декабрында Крисстал ресторанында өтүлөт.


Жаңы жылдык балдарга арналган “Сыйкырдуу жомок” 2021-ж. 28-декабрында Р.Абдыкадыров атындагы чоң залда кесиптик кошундун жана медициналык колледждин жардамы менен өтүүсү күтүлүүдө.

ОК жана кызматкерлерге арналган “Жаңы жылдык көгүлтүр от” майрамдык иш-чарасы “Ала тоо” ресторанында кесиптик кошундун демөөрчүлүгү менен өтө. Ага карата иш пландар, программалар, сценарийлер иштелип жатат.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

- 4.1. Жаңы жылга карата иш-чараларга даярдыктар боюнча МЭБдин адистери, ЖКнын мүчөлөрү иш алып барсын.
- 4.2. Жоопкерчилик МЭБдин жетекчиси Н.Шамуратовго жана ЖКнын төрагасы А.Усеновго жүктөлсүн.

МТСИ проректор:



Доранова А.Д.

Катчы:

Базарбек к.У.